

5

Ударник

8

Фото Пелмеговлэн.

ТЫБЖУЫН „МЕНШКОВ“-ҢИМА да „СЫР-
ЧК“-ҢИМА БРИГАДАҢАС ОРДЖЫҒОНЫ.
ЛУНГА ЫДЖАС 30-32 КБИ. МОРТ ВЫЛО.



ЖУРНАЛАЫГ

Коми областувса сăветскôй писателъяс сојуз котырлэн жылыы ВКП(б) Коми ОК секретариатлэн шубм	1
Сев. АПП секретариатлэн ассоциация бирбдм жылыы шубм	—
Сăветскôй писателъяс сојуз Войвыв Крайувса оргкомитетлэн шыбдчм	—
Кыпдчныны въл, гырыс моръяс вестôз	2
ІЗЈУР ІВАН—Божевôя пртам олôмô партија ЦК-лыс шудмô	4
ІВ. ОСИПОВ—Перестройкалэн моръяс	5
В. СТАВСКИ—Смертьс вымажык	7
В. ЛАТКИН—Вадор жôр	11
АКПЪ ПІ—Кык мър	12
ІЗЈУР ІВАН—Шуд	13

№

8

Апрел 16 - 30

1932-öd

ВО

Сăвет Сојузса узалыс лăз коммунистическôй партија вежкдлм улн воисн гыръс vermэнъяс социализм стрôитмн. Munô культурнôй революция, кычô кыскма una миллион ровоçôй да узалыс крестнаас. Петисн въл гизъс кадрыс ровоçôйяс да колхозникъяс пыс. Интеллигенция пыс петм передовôй писателъяс сувтисн Сăвет властês активнôя доржынь і лунъс-лун жонъька вошъэнъ socializm стрôитм пэз.

Матъзмă мэд прѣилетка, классистом социалистическôй овеество стрôитом. Бздм могъяс сувтань сăветскôй литература да искуство возынь. Тажô корô гизъсъясан нъшта жонъька мобилизуйтнъ творческой энергияныс, нъшта жонъька рынь социализм стрôитан узас, кърташнь узалыс massakod, медым шетнъ звыльс epochalъ соответствуйтан гизъсъяс.

Но әнија кадô сăветскей литературалэн воçô къртамсô кутис рандавнъ ваз узалан ногъясъс. Въл обстановкамъ ваз рамкаяс ez кутнъ туфнъ. Колô вали нунъ перестройка, медым паşkаднъ сăветскôй литературалыс узалан базаçô.

Къмнêкô во сайнъ партија вьдпogыс otsавлис лăçадавнъ да жонмэднъ литературалнъ торја пролетарскôй литературно-художественнôй организацияяс. Әнија кадô најô лоинъ tormozen-лнн, на возынь сувтис опасностъ торжавнъ социалистическôй стрôителство могъясъс, лоі опасностъ рърнь крузок кьеô, жърситчэм узалан sredstvo, социалистическôй стрôителство дор узалыс писателъясъс торжôдан sredstvoô.

Партија неатчд-нн индвѣлис перестройка колэм вълô, но перестройка мунис зев търмьтма, зев нъçô, нъшта RAPP rukovodstvo вѣçалис гыръс творческой і политическôй әсьвккаяс.

Коми облаштын, KAPP-ын тажô перестройка колэмъс вали торја-нн тôдçана. Узалан база паşkадм могъс KAPP ннэм ez вôç, жона вали торжалôма massasъс, узынь вали samotok, askritika ez вон колана вълнъ, rukovodstvo вѣçалис грувôж әсьвккаяс (вѣтлис KAPP-ыс Тима Венас, і s. v.)

VKP(б) СК, сăветскôй литературалыс вьдъзък razmax шетэм могъс

да писателъясôs социалистическôй стрôителство могъяс гôçор жонъька мобилизуйтэм могъс, суис вьрôднъ ваз литературно-художественнôй организацияяс да әтвтинъ став писателъясôs, кодъяс муннънъ Сăвет властъ дор да зилънъ уçаствуйтнъ соцстрôителствоин, әти сојузô, сăветскôй писателъяс сојузô, медым паşkаднъ најô узалыс базаçô.

Сăветскôй гизъсъяс возынь әни сувтô мог—нъшта жонъька вклучитчнъ аслас творчествонаос, гизôдъяснас социализм стрôитм узô. С-ветскôй гизъс возынь сувтô поçоннôй мог—лăçаднъ сеөм гизôдъяс, кодъяс ешкô вълнъ коланаас да гôçорвоанаас, нъшта жонъька әлзôдиснъ социализм стрôитан уз вълô.

Тыскашнь медвоzza прѣилеткалыс завърсжусей 4-эд воçа планъясô сôдôдан търтэм вoсна соzнаннôçъс став ваз капиталистическôй колъяссô. Въл индустриалнôй Войвыв вoсна колô тыскашнь коми гизъсъясынь. Став паşkôд соцстрôителство фронт вьвса vermемъяс вълс, вогпромьшленноштын, въл стрôйкайс, вълнъ, коллективизациянъ, социоръжъям-ударничество вълнъ і s. v. Колô іертнъ сăветскôй литературасъс вълвълтэм идеjno-теоретическôй судтааз.

Тажô ставыс vermас лонъ сэмьн сек, кор сăветскôй овеествоношъ кутас активнôя уçаствуйтнъ литературнôй дивизеннънъ, кор лô буръька визадмъ литературнôй вълъяс дора, кор лô пуктма жон тыс вежкôд-въл opportunistикôд, „сужгавнъ“ vulgarizatorжаскôд, ешъ либерализм-кôд да наkод миритчъсжаскôд, груповеинакôд і s. v., кор лô пуктма писателъяс кôстн бур vospitatелнôй уз диалектико-материалистическôй метод вoсна.

Ми çuksalam став коми гизъсъясôs, литературалоктôм да локтъс ровоçôйясôs, колхозникъясôs, ударникъясôs котырчнъ коммунистическôй партија гôçор да маркшзм-ленинизм знамъя улнъ муннъ жонъ вълъс литература магнитостройъяс лăçодэм вoсна тыс вълô!

КОМИ ОБЛАСТУВСА СĂВЕТСКÔЙ ПИСАТЕЛЪЯС СОЈУЗЛЭН ОРГКОМИТЕТ.

КОМИ ОБЛАСТУВСА СӨВЕТСКОЈ ПИСАТЕЛЈАС СОЈУЗ КОТЫРТӨМ ЖЫЛЫГ Б. в Лигр. Ц

ВКП(б) КОМИ ОК СЕКРЕТАРИАТЛӨН ШУӨМ

О.Э 1932 г.

АКТ № 1116

ВКП(б) ЦК апрел 23-өд лууса шуөм серги да Војвыв крајса сөветскөј писателјас сојуз Оргкомитет обращеннө серги Коми областыа литературо-художественнөј организацијасас вузааны перестроитөм могыс, сөвет власт платформа вылын сууалыс да социализм стрөитөмын участувитны зымыс литературој вынјас өтүвтөм могыс, литературоа пырөм да пырыс робочөј да колхозник-ударникјасас сөветскөј писателјас сојузө кыскөм могыс ВКП(б) ОК-лөн секретариат мај 9-өд лууса 1932-өд воа асыс решеннөс сөтөм куза шуө:

1) Перестройка куза ужөн вескөддыны да писателјас областувса сјезд кежэлэ лөбөдчыны оргбур пидди организуитны Оргкомитет тащөм составы: Осипов (СПШ), Чисталев В. Т., Рочев А. („Коми Комсомол“ газет), Старцев З., Попов Н. П., Лебедев М. Н. да Паршуков (Оргкомитетни журалыс).

Робочөј тројкаа торјөдны: Паршуков, Старцев З. да Осипов жорјасөс.

2) Оргкомитетлы поручитны кујим лууса сөрокөн лөбөдны план ВКП(б) ЦК-лыс литературо-художественнөј организацијасас перестроитөм жылыс решеннөс да руководащөј статвася „Правдаыс“ да сөветскөј писателјас сојуз крајувса Оргкомитетлыс решеннөјасөс про-работајтөм могыс. Тајө подув вылын паскөдны тыш

кык фронт выло, —вескыдывв кежысјаскөд, кыз медыжыд опасносткөд бија кыдын да „шугавыв“ песовтысјаскөд да накөд мiritчысјаскөд, ердө петкөдны, став оппортунистическөј шыыбакјасөс КАППI ваз руководство-лыс.

3) Оргкомитетөс објатитны пырытөтөм-пыр паскөдны сјезд кежалэ планөвөја гөтөбитөм, литературо-художественнөј организацијасасын полнөј перестройка обеспечи төмөн, төдманвы да кыскыны писателјас сојузө областыа литературој кадрјас.

4) Оргкомитетлы поручитны төдманвы буржык Коми литературо-художественнөј произведениөјас роч кыв выло најөс вузөдөм выло.

5) Писателјас областувса сјезд выло пуктыны сорни: а) литературо-художественнөј организацијасалөн перестройка да литературоаи мојас бија кыдын (докладчик Култпроп ОК-ыс).

Со докладјас: 1) Ударникјасөс литературоа кыскөм да накөд ужалөм куза мојас. 2) Критикалөн состојаннө да вожө выло мојас. (Докал. Оботуров).

б) Сөветскөј писателјас сојузса Оргкомитетлөн отчетнөј доклад.

в) Оргвопросјас (делегатјасөс да руководащөј оргјасөс бөрјөм).

ГЕВ. АПП СЕКРЕТАРИАТЛӨН АССОЦИАЦИЈА БЫРӨДӨМ ЖЫЛЫГ ШУӨМ

ВКП(б) ЦК-лөн апрел 23-өд лууса 1932-өд воа шуөмыс литературо-художественнөј организацијасас перестроитөм жылыс кутө жыжыд политическөј значеннө, тајө организацијасасыс уж базасө паскөдөмөн лөбөдө став условјөјас художественнөј литературоа вылжык шупөдө лептыны, обеспечивајтө паскыд возможность високо-художественнөј литературоа лөбөдны.

ГЕВ. АПП-лөн секретариат решивеннөја осуждајтө РАПП секретариатыа перестройкаа мелукука кутчыөм и лыддө сјөс, кыз интеллигенцијалыс пролетариатлаы лужөдөмны гирыс сдвигяс тырмытөма донјалөм, кодјас лөбөны социализм стрөитөмын гирыс успејас вөсна.

РАПП-лөн руководство зик тырмытөма бергөдис пролетарскөј гирысжылыс ассоциацијасө сөветскөј писателскөј интеллигенцијалаы чужөмбанөн, ез куж бырөдны

кружковщина, кышө жөршитөм, голөј администрированнө да паскөдны большевистскөј самокритика.

ГЕВ. АПП-лөн секретариат чолөмалө ВКП(б) ЦК-лыс решеннөс, јавитө асыс организацијасө бырөдөмөн, став делдјасөс, сөмсө да изданыөјасө сөтө сөветскөј писателјас Сојуз оргкомитетлы да чуксало АПП-са став шленјасөс, а сиз-жө став сөветскөј писателјасөс да робочөј ударникјасөс, кодјас пырысны и пырөны литературоа, өтүва ужө, бурмөдны уж миткружкөјасасын, а сиз-жө лөбөданы выл кружкөјасөс, активнөја нуөдны оломө парвјалыс директивјасөс, решивеннөја сетын отпор литературоаины классово-чуждөј велјаннөјасасы, паскыда паскөдны творческөј уж да тышканыс литературоаины магнөстројјас вөсна.

ГЕВ. АПП-лөн секретариат Гидоренко, Синов, Кошчыс.

СӨВЕТСКОЈ ПИСАТЕЛЈАС СОЈУЗ ВОЈВЫВ КРАЈУВСА ОРГКОМИТЕТЛӨН ШЫӨДЧӨМ

СССР-са робочөј класслөн да став ужалыс јөзлөн коммунистическөј парвја вескөдлөм улын классјастөм социалистическөј обществө вөсна тышыс, социализм стрөитөмын вывти гирыс успејасыс корбны сөветскөј писателскөј общественностөс мобилизуитны творческөј вынјас социализм стрөитан вывти гирыс мојас оломө пөртөм выло.

Коммунистическөј парвјалөн централнөј комитет, 1932-өд воа апрел 23-өд лууса аслас постановленнөбын художественнөј творчествөны выжыджык размах сөтөм могыс да писателјасөс социалистическөј стрөитөлство мојас гөтөр јонжыка мобилизуитөм могыс шуис перестроитны литературо-художественнөј организацијасасөс да өтүвтны став писателјасөс, кодјас муөны сөветвласт дор да зылөны участувитны социалистическөј стрөитөлствөны, би сојузө, сөветскөј писателјас сојузө, медым паскөдны базасө најө ужлы.

Тајө историческөј шуөмыс, кодө петис социализм стрөитан ужын гирыс успејасыс да социализм стрөитөм ку-

за вожө выло сулалан гирыс мојасыс, пролетарскөј литература кадрјас бидмөмыс да литературо-художественнөј интеллигенција пролетариат дор вужөмыс, кутө вывти вывти гирыс политическөј значеннө да востө нөчтөд вөвалытөм возможность литературој творчествөаи вывти выло паскавын да кыпавны марксистско-ленинскөј теорја идејасыс вөстөз.

Лөбөдны војвысва литературоа, кодө ескөн мед петкөдлөс не сөмны крајса ужалыс јөзлөс героическөј ваз кадсө, но и мед отсалөс организуитны да мобилизуитны Војвыв крајувса ужалыс јөзөс индустриалнөј, социалистическөј крај вөсна тыш выло, кодө нөштанна сложнөј војвыс условјөјасын, көни гирыс кадрјас езна на јонмыны.

Тајө могыс пуктө сөветскөј писателјас Сојуз вожө да мијан став общественност вожө выжыд ответственност.

Вөр вөсна тыш, вөли техническөј вөр индустрија вөсна, вөр продукцијалыс качествөс кылөдөм да бурмөдөм вөсна, выжыд лесохимия вөсна, мушпысца озыраун кор-

средство, оїна політичэска моґас дїны да соціалістичэскаї стрoїтeльствo дoр ужaльнo пїсaтeльcкac да xудoжнїкac вeд ыждї гpуппa дїны тoрїдчaн cpeдcтвo“.

Лїтeрaтyрнo-xудoжeствeннoї oргaнїзaцїяcлoн oргaнїзaцїoннoї cтpуктyрaс oз лoбaв ыл oбcтaнoвкaм да лїтeрaтyрa ыл мoґacкoд. Тaжo тoрїc нoштa-нїн ыждїc cы вoснa, мыж кoтї пaрвїя нeбoтчд-нїн тa ылoд ындыc-дa, oнoз нa aбy бырoдoмa гpуппoцїнa eлeмeнтїac, кpyжoкoд жoршїтчoм да aбy-нa тырмымoнїя пaскoдoмa ac кpїтїкa. Гpуппoвoї замкнyтoсť іeдeнo-вoспїтaтeлнoї уж адмїнїcтpїрoвaннoї вeжoм cїз-жo РAПП ыo oтдoрcтїcнї нeкымн прoлeтapскoї гїжyoяcсo.

Кoлo cїз-жo apтыштнy, мыж лїтeрaтyрa вoзo кпaлoмы мeшaгтoнo cїз-жo yнa oшыкaкac тeopeтїчeскoї да твoрчeскoї ужaснї РAПП-ca вeсoкoдoмo нeкымн жoртїacлoн, кoдїac (oшїбкaкacы) oнoз-нa пoмoд aбy пeткoдoмa epд ылoд, yнaыc нoгo aбy пpїнцїпaлнoї cooбpaжeннoїac ceртї.

Твoрчeскoї ужaснї мeтoдoтoчнa oшїбкaн вoдї ындывїдyaлнoї (oткa, acцїpїя) пeїxoлoгїзм лeптoм. Тaжo пeгoмoн пaкoдїcнy „лoвa мoрт“ ыльнo іeдeлoвїчeскoї тeopїя, кoдe пeткoдїcнy тaшoм тeчїcнo: „мїр—cїдo мoрт“. Тaжo ывoдыc тoпыдa вoдї гapтoмa тaшoм мeтoдoлoгїчeскoї ycтaнoвкoдoд: „oткa пoїxoлoгїя пeткoдoлoм лoд лїтeрaтyрaлы мeдбyр тyдoм coцїaлнoї пoїxoлoгїя гoтoрoвнo“ Вїдoд Aвepбaхлoмo нїгa—“ O зaдaчaх прoлeтapскoї лїтeрaтyрy“.

Тaшoм poбїзoнaдaм, фepт, нeкyцoм нoгoн oз лoбaв мoрeїзмoдoд. Тoрїa лїчнoстїacлoмo пoїxoлoгїяco вepмaн гoтoрoвнo cбoмн oбщeствeннoї oтнoшeннoїac вїдлaлoм-тoдмaлoмoн, кoдлoн пpoдyктoн cїдo (тoрїa лїчнoстїacлoн пoїxoлoгїяcы) лoд.

„Социолог-материалист, делающий предметом своего изучения определенные общественные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей, из действий которых и складываются эти отношения. Социолог-субъективист, начиная свое рассуждение якобы с „живых личностей“, на самом деле начинает с того, что вкладывает в эти личности такие „помыслы и чувства“, которые он считает рациональными (потому что, изолируя своих „личностей“ от конкретной общественной обстановки, он тем самым отнял у себя возможность изучать действительные их помыслы и чувства), т.-е., начинают с утопии (Ленин, т. 1, стр. 280).

Аcтoрїя, oткa пoїxoлoгїяcы ыльнo тeopeтїчeскoї ызмышлeннoїacы вжy-выoнaс oз лoбaвнї лeнїнcкoї мeтoдoлoгїчeскoї ycтaнoвкaкacкoд да быт вaїдoднo coцїaлїзм cтpoїтaн да клac-

сoвoї тыш гыpьo пpoблeмaяcлe тoрїoдoмo, кoдї ывгтї бyрa пeткoдoдo нeкымн poмaнїacнy, тoрїa-нїн „Pождeннe гepoя“ poмaннy.

Кyльтyрa тeopїя вoпpocяcнy нeлeнїнcкoї ycтaнoвкaкac тoдїcнy н кpїтїкa ыльнї xудoжeствeннoї твoрчeствoн. Кpїтїкa cулaлo, кыз пpaвїлo, зeв yлн тeopїя бoкoн, oїмo шыбытчaнa кoлo лoд xудoжeствeннoї твoрчeствoн. Лїтeрaтyрaлoн-кo мїaн бoрїa кaднaс eмo гыpьo xудoжeствeннoї гїжoдїac („Клїм Сaмгїн“ М. Гoркїдoн, „Pазгpoм“ Фaдeлeвдїн, „Бpyскї“ Пaвфepoвoн, „Pазбeг“ Cтaвcкїдoн да c. в.), тo oз пoч тaзї-жo шyнy лїтeрaтyрнoї кpїтїкaнy yлeхїac ыльнo.

Гpyбoї пoлїтїчeскoї oшыкaкac вoчoмaї пoпyтїкaкac дoрo. Вeсoкoдoмo жyрнaл „Нa лїтeрaтyрнoмo пocy“ лїcтбoкaкacн бyрa yнa cтaтeян пaскoдoсo „шyгaвнїя“ ycтaнoвкa—„aбy пoпyтїк, a лїбo coжyчнїк, лїбo вpaг“ (№ 2, 1931 вoca). Гїжyoяcлeм бepгoдoдoмo нoтїк гoтoрoвoтoг, жyрнaл cувтoдoдo лoзyнг: „Coжyчнїк лїбo вpaг—co мeдвeкыдa вoпpoc cувтoдoдo, кoдoс мї ceтaм oнї“ (№ 11, 1931 вoca).

Тaжo нe вeскнy ycтaнoвкoсo жyрнaлeм пaкoдoмoн Aвepбaх жoрткoсїc cы yлo лoдoднї тeopeтїчeскoї пoдyв. Инeллїгeнцїя кyзa тyвїчo пapвїяльнo cхeмaтї-рyжoтoмoн да вyлгapї-рyжoтoмoн cїдo гїжo: „Mуннy тaдy лoнo рeвoлюцїякoдo—cїзкo eскннy, мыж мїaн cтpaнaн пoчo cтpoїтнy coцїaлїзм. Нaлы, кoдї мyнo рeвoлюцї-якoдo, лoсaлo oмoд, „пoпyтїк“ нымc, —cїдo oмoї aбy coжyчнїк.“ „Cтaв мyкoдo coвeтcкoї гїжyoяcыc, кoдїac oз лoбaвнy тaшoм „бaлa“ ылaс, шыбнoтoннy кoнтpeвoлюцїя лaгepo: „тaжo oмoї aбy пpoтївнїк, aбy вpaг, aбy клaccoвoї вpaг-лoн aгeнт“ (Из „paпoвceкoгo Днeвнїкa“).

Тaзї, адмїнїcтpїрoвaннo мeтoдїacoн, paзpeшaгтчo „пoпyтїчeствo“ пpoблeмa. Пoпyтїкacсo вeжaн да вeлoдaн мoг oз cувтoдoн. A тaзтo вoпpocтo cувтoдoдoмo вжyвїжoннe cувтo пaнїд пapвїя тyвїчaлы. ЦК-лoн мeдбoрїa шyдoмы лїтeрaтyрнo-xудoжeствeннoї oргaнїзaцїяcсo пeрeстpooтoм ыльнo aслac cтaв жoдyннac вeкoдoмa пaнїд „шyгaвнїя“ вyлгapїзaтopяcлy Coвeтcкoї влaстї плaтфoрмa ыльнy cулaльнo пoпyтїкac дїнo.

Пapвїя нeбoтчдo cетлїc ынoдoдїac РAПП pyкoвoдcтвoлy нaлы ужo чoрyдa пeрeстpooтнy кoлoм ыльнo, coцїaлїзм cтpoїтaн мoґacлaн мaтycтнy кoлoм ыльнo. Унaыc ындыoсвїлїc ылo, мыж РAПП aбy адмїнїcтpaтївнoї, a іeдeнo-вoспїтaтeлнoї oргaнїзaцїя. Индыoсвїлїc aскpїтїкa пaкoдoдoмo кoлaнлyн ылo, пpoлeтapскoї лїтeрaтyрa да кpїтїкa cтaв ынo-сo пpїнцїпaлнoї пoзїцїякac ыльнy oтyтнy кoлoм ылo. Cбoмн cтaв тaжo

вeскнy да бyр ынoдoдїacыc пapвїялoн yнa eз пoртoвнy oлoмo.

Вoт мыж вoснa зeв кaдa ЦК-лoн шyдoмы РAПП да BОAПП бырoдoм ыльнo—oтyтннy cтaв пїcaтeльcкoс, кoдїac мyнoннy cбoтeвaлoт дoр да зїдoннy чacтyвїтнy coцїaлїcтїчeскoї cтpoїтeльствoн, oтї coжyзo, coвeтcкoї пїcaтeльcкac coжyзo, coжyзac coммyнїcтїчeскoї фpaкцїя лoбoдoмoн. ЦК-лoн шyдoмы ceтo жoн жoкыштoм бырoдoннy гpуппa ышкo жoршїтчoм, кpyжoкo жoршїтчoм бырoдннy, ceмeїcтeннoсť eлeмeнтїac да нeoбeктївнoї кpїтїкa бырoдннy. Гїжyoяc, кoдїac кoсїднy yдaвннy coцїaлїзм cтpooтoмнy, oтyв пpoлeтapскoї гїжyoяcкoдo пpыpacнy coвeтcкoї пїcaтeльcкac oтyвнa coжyзo. Лoбoдoдoннy ycлoвїжoяc кыпoдннy xудoжeствeннo лїтeрaтyрaб ыльныкy cтyпeн ылoд, збыл ылoд пaскыд да пpїнцїпaлнoї тыш нyдoннy xудoжeствo лїтeрaтyрaнїн да іcкycтвoннy aнтї-пpoлeтapскoї да oппoртyнїcтїчeскoї тeopїякacкoд да вeнфeнцїякacкoд.

Coвeтcкoї пїcaтeльcкac coжyз вoзнї да cы фpaкцїя вoзнї cулaлo ыждї мoг—coцїaлїcтїчeскoї пышкo-кoсa бyр xудoжeствo лїтeрaтyрa лoбoдoмo. Пїcaтeльcкac coжyз дoлжeн лoбoдннy ceцїoм ycлoвїжoяc твoрчeствo нyдoннy, быдннy да вeлoдннy ceцїoм кaдp-яcсo, мeдмy peгнїдїя кaдoн вepмїc лoннy лїтeрaтyрa, мїaн ыждї кaдлы зepыc кoлaнa, клacсїacтoм oбщeствo гepoїчeскoї cтpooтнy клacснy дo-cтoїнo.

Coцїaлїcтїчeскoї лїтeрaтyрa лoзyнг, лїтeрaтyрaннy мaгнїтoстpooтїac лoбoдoм лoзyнг кoлo лoннy знaмїaн пїcaтeльcкac coжyзaлы. Coмпapтїя вeсoкoдoм yлнн пpoлeтapїaг cтpooтї coцїaлїзм, лoбoдoдo coцїaлїcтїчeскoї кyльтyрa. Лїтeрaтyрa лoд жyкoдoн кyльтyрa кыпoдaн ыждї фрoнтлoн. Пpoлeтapскoї лїтeрaтyрa, кoдї лyчкїa пeткoдoдo apтoмo да apтнo coцїaлїcтїчeскoї oтнoшeннoїac, фepт, збыл ылoд aслac пышкoкoнac лoд coцїaлїcтїчeскoїoн. Cбoмн oз пoч зїкoз, пoмoд oткoдaвннy coцїaлїзмo вyжaн кaдoя coцїaлїcтїчeскoї пышкoсa лїтeрaтyрaбo coцїaлїcтїчeскoї oбщeствo лїтeрaтyрaкoдo.

Coвeтcкoї пїcaтeльcкac coжyз вoзнї cувтoннy гыpьo мoґac мoд пpaтїлeткa oлoмo пoртoм кyзa. Ocнoвнoї пoлїтїчeскoї мoґoн мoд пpaтїлeткaннy лoac кaпїтaлїcтїчeскoї eлeмeнтїac да клacсїac зїкoз бырoдoм, пoмкaяcсo, кытыc вepмoннy лoннy клacсїacлoн жaнcaлoмыc да нapтїoмыc, зїкoз бырoдoмo. да cїз-жo eкoнoмїкaкac да жoз вeжoрїe кaпїтaлїзмoмыc кoлacїac-сo вepмoдo, cтpaнaсa cтaв жyдaлыc жoсoс клacсїacтoм coцїaлїcтїчeскoї oбщeствo cознaтeлнoї да aктївнoї cтpooтї-лeлїac пoртoм. Гїжyoяcлa кoлo бyрaгoтoрoвнo пpoлeтapїaтaб ышкo-сo клacсїac бырoдoннy вoснa да coцїa-

СМЕРТЫС ВЫНАЖЫК *

Нем жаліттөг чафітө пöдтана жар лун. Мылқјас да оовјас кыптыштöны да вјзувтöны шоныд лöз ру весттi. Кістөм шондiнс бытгө кыніөма јенеж шöрас. Төв рудöн гежедiнiк да öдја ышолоалöмыс сотö Косталыс чужöбансö.

Сір турун сора да полын турун сора степнöй межајасті, чорыд, гөча код, сiнмö четчана зiрдалан туй куза воулаө Коөва.

Сіјö збöдјыканын сорнiтчалö паныдасыјаскöд, кежалывлö туй вывоан етепын ужалыс крестана дөрö.

Норасо ужö инастөм выло да Новоросөјјексап пышiгөн јансаөм рöдвужыскöд адзыстөм выло. Крестана зев дöза пырыс јуасöны сiјöс, вердöны рöшкыд, кос шобдi нанöн да веж гөсөн. I пыр ставнысаөи, сöд тоша дадöлөн моз-жö, öтi тор јылысө горша јуасöм: „Нiнөма на оз кывыс сөдöмыс? Регид помасас?“ Вөзö сорнiтны крестана полöны да Коөва дүгдө јуасöмыс...

Гöд тоша дадö абу пöрјалöма: быд хуторын емöс комендатјас, крестана сiјö-жö вiсталöны. Коөва ылітi öрдö оланiнјасö.

Коөва кышовтiс немөцкöй öikt сәјтi да пегiс туй выло. Сiјөс вöтöдiс тачанка (телега). Выл мундiра, злөдöтöј поговјаса поручiк пунктö вöлі кiсö кучерысла пөлпөм вылас да томыкiк нывбаба Коөва выло повзöмөн вiздöдiг тырјi кватiтiс сымыс кiсö. Офицер сенасö кiнас, кучер кулыштö гөедöј ујассö. Коөва ышолоыштö, щöкыда бергöдчылыс белогварфејеч выло вiздöгiг моз.

Камышон да ежөрөн тырөм гiптыс Коөва јуыштiг гудыр ва. Ва вывтi i сьиöдтi шурсјалöны, лебалöны кушöмкö гөдгөм лебачјас, сырчклян муноны, но на кык ыждаөс i сöд уклад моз југјалан гөнаө.

Веокавлöны туй вылас i мүкбö пöлбөс адзывлыгтөм лебачјас, кельид лöз бордјасаным југјалöны. Лебачјас повтöг пукеöны туй выло i Коөва мунигөн зiк кокувсыс лебöнiм пырыс сон бокјасті помтöг сашынан зарнi јура куз подсолечныкјас пöвсö.

Мылқ јылö кајөм мысөгi Коөва воiс хуторö. Кышовтны сөз-нын поз. Зумыджыка тувчалöмөн öнi муно мед дорi хатаө, корö јуыштны. Он-зiла көзәкајан посвоздын ведрәјасөн трөндöчiг көстi öграда öдс гөлөк муно. Коөва төдö-нын комендант..

Күчiк туга, крукыла воропа казаккөј шашка тасмаас кутчыөмөн пырö подпрапорщiк.

— Коди сөщöмыс? — Кок вожбө пакöдöмөн скöра чукöтö сiјö.

— Казак Илла Лубiмов, господiн подхорунжiјi!—нужбöчо Коөва. Сөсөа

качалö сымыс любö пырыс гөдөнiк нумунöмсö да нöшта горажыка лöсыщöб:—Чiстöјөн лөзiсны, господiн подхорунжiјi!

— Документјас ембө?

— Ем господiн подхорунжiјi!

— Коөва зiла сөдö вүшöм воiнскöј бiлет.

— Федосiјә мунә. Рөдвужöс короал—суса шуалö Коөва.

— Верман мунны!

Коөва назöнiк муно хутор куза, а коқјасыс ыштöмысла, бытгө струнајас брiнјалöны. Зумыд, суркнаөм тушаас сылөн ворөб сөщöм вын, мыј паныдасыө ныз вiздöдө сы выло өи-сö лапыттөг, упаны-на вiздöдө бөрсаыс да думнас дöжналö сымыс том пөлпөмјассö, југыд руд өиңассö да суньискөд вескыд јөн ветлассö.

Бара iзјас костын чуркылын узыштөм бöрын, Коөва муно шондi сөртi пыр вөзö да вөзö рытывывляла.

Шондi муртса-на кыпöдчiс јенежтас вестыс. бара-нын сотö, бытгө асја ыркыдыс өз i вöвлы.

Паскөмыс Коөвалөн пöсалöмысла ва, нiлөмыс шорсјасөн шүчкө чужöм кулаыс. Горш коөмомысла потласö да вiөб вомдорыс, дојмөмөн өзјалö гөжјөн сотчөм чужöмыс.

Жужыджыкөс лөны курыд полын дүкөн ыпјалан балакајас (гурана iнјас). Крутжыкөс мылқјаслөн буждан бокјасыс—кајны на выло мука: катөысан да услоасөн.

Мылқјывјасын i мылқјас костас балкајасас—щöкыджыка веокавлöны руд, зев пырыс iз чүкбөрас.

„Тәјö, көнкө, крымскöј тотаралөн кiсөм аудјасыс (өiktјасыс), мөппадö Коөва, а думнас бытгө адзö-нын көчөвыкјасыс (местаыс-местаб ветлыс-јасыс) оланiнсö, вөсөтөрјассө, вөв табунјасысла дiпкан кок шыјассö.“

Коөва муно, вiчыөмөнжык вiздö-лылаө мылқјас сәјö: татөн колö-нын лөны жејыдјасы.

Рытланыс пөгө сiјö жужыд сон дөрö, сонныс гөгөр öткода назмөс, бытгө зев ыжыд тастi. Горулас дөналö пруд, дорјасыс југјалыштöны жејыд солончакөн. Шоныд, лөн сындодас кылöны ыжаслөн баксөм шы-жа. Зев ыжыд ыж стада рудов најт шорөн өәрөдө пруд дөрö.

*) Заводiтöмсö вiздө 7-д №-ыс.

I Коөва гөжјөн сотчөм да клеiтчөм вомдорјассö вөстiг тырјi котөр-тö валаи.

Увтiг-тыр паныд уокöдчöны куз гөна лок поңјас.

Коөва сувтiс, iз мiбө бед. корөiг моз.

Лапкыдык берба куст вужöрыс вөокөвтiс старiк, чiрыштiг поңјассö. Повјас бугзылаөiг тырјi да ералiг тырјi, дыша локтiсны да водiсны старiк дiнö, гораа лөалöны кывјассö нужбöмөн.

Коөва полiг тырјi матыөмö. Чабан (ыж вiчыс) суладö бытгө iзјыс вөчөм морт, кiјасынас мыжсөма гiрлыга вылаө*). Музөм чужөм вылас сылөн небыда лөзалöны өиңасыс.

— Бур рыт, батанöј!

— Кристос текөд, пiјö!—бур өлөмөн шыаөд чабан.

— Итәз тор абу-и, батанöј?— корö Коөва да старiк сөстөм өиңасыс качалö сiјөс жалiтөм.

Небыда тапiктö старiк постолјас-нас**) вөж турун вывтi да кос өөј вывтi.

Коөва шөнчөмөн суөа вiздөдө старiкыс росмөм пiнјак увоыс вышы-вайтөм жејыд дөрмөс.

— Те, батанöј, абу роч?

— Абу, ме молдаванiн.

— Молдаванiн!—радејтөм пырыс бөрсаыс шуö Коөва.

— Мунаи пруд дорас! Кутам уж-найтны!..

Најö матыөтчöны пруд дөрö да пукеöны руд пiлтәјаса плөвiна выло. Чабан вiзөм пырыс шөралö нан да щөг (гос). Коөва шыг думсö нылаалiг тыр, горш өиөмөн вiздөдө сiјö кiјас бөрса, вiсталö асыс вөлаөм торсö: уж оз суө, рөдвуж вошi..

— Гоышт!

I Коөва өөјö вiчыөмөн, медым сөкө старiкс не уздны. Сөсөа јүб веокыда гөпыс гебјөс да лагуша улөмөс гудыр, шоныд васö—сөщöм выид оз ыркөд нi палөд.

— Кытi-нө буржык Федосiјәс мунны?

— Со туйыс, гөра сәјас. Качаны өikt пыр!—шуö чабан, сөсөа лан-тыштөм бöрын сөдгө:— А буржык лөас

*) Гiрлыга—крукыла пома ыж куталан куз бед.

**) Постолјас—сетчөс, көтi стага, кучiк көмкот.



Кылым жу вылын кер кылдыыяс мездёны поромитчём вёр

муны балкаясод морелан, а сети берег пёльоныс. Качаныас лыдтём-щёттём войска, казакјас.

„Заводитчө“!—мөвпалө Коста. Сө-лөмыс јөктө цөкыдыжка да чорыд-жыка.

— Но, аттө, батөј! Блын-ө-нө Феодосјайбөыс?

— Верст меламын.

— Аттө, паөибө, батөј!

Коста видчысөм пырысө вицөдлө ералан понјас вылө, муно пруд до-рысө, мылк выван вицөдлө бергөд-чываөмөн. Гирлыга вылас мызгырчө-мөн чабан із моз сулалө, баксөны ыжјас, сон паста кокнидика водө гөрдөв-дзөв ру-код рөмыд.

Качаны сикт шыбытчөма паекыд назмөс гөра бөкө. Гөра бөк паста-ыс да кусан рытја кыасыс Костагы друп шустөм лоі.

„Гашкө, збыл, буржык балкаясөд кышдовтны-да?—јутыитө сылы јурас мөвп.—Ог! Колө муны!“

Сјө мырдөн моз муно өиктлан, цик мырдөн моз муно і поло, мед ескө выл опасностјас ез лоны.

Сикт сажын кымөрөн качөдчө бус.

„Мөсјас, көнкө—мөвпалө Коста. Но бус пукырасөмөн петө өикт саж, волсасө туж вестти.

— Муноны! Войска!

Сјө котөрөн кајө бијаіз гөратор вылө. Качаны—километр сажын кы-мын—быттө ки пыдөсын кулө. Пас-кыд улчө кузаныс өөд сулалө вөла войска. Веесыдладор бөксаныс пы-рөны торја частјасыс да нужөдчөны колоннабө. Колоннасылдөн нырыс (мед-водца вөјјасыс) ылын-нын, сикт сажын кыпөдөны гөрдоват бус.

Чашкөдөм пельыс Костаөдн кылө

марш ворсөм.

— Муноны! Муноны!—дөжналө Коста, Качанылан гырыса вөсалагө тырји.—Мыјла-нө вој улө? Гөгөрово-ана—мед озжык качавны муно-мысө!

Кодыр сјө термасөг тырји, кашкө-мөн воис өиктө, цикө-нин рөмдөс (лун вылын зев өдјө рөмдө). Сикт мөдар поманыс, туж вылас кылөны телега шыјас.

„Тажө артылерја, — мајшасө Ко-ста,—кытчө-нө најө мөдөсны?“

Тарөдчөм туж вылын оз лант. „Обозјас мөдөсны. Но кытчө-нө тајө? (фесант-кө *) ескө Кубанлан, мөдарө колө муны! Сјэкө Перекоп-лан.—Тыдалө мјан вылө доктө-ны!“—шөговат пырыс мөвпалө Ко-ста.

Быттө көзыд ваөн кистөны, зывө-ка пыркмуни пөсалаө дон вёр-јајнас Коста.

„Но, сјэкө меным колө муныи сжанкојт! Вицөдла кушөм частјас нөшта мунисны!“

Качаны сикт быттө кулөма. Огра-да өзөсјас ставыс пөдсаөсө. Нөвөи-хатагын оз чузвиз битор. Ограда сажјас-оан ералөмөн колөдөны Костабөс понјас.

„Старөстабөс корса. Буржык лоса!“ . Коста зоргө вицөдө јөжов хатајас вылө, кывзө ылысман шыјасөсө, видө аесө.

„А мјя-нө ме сулаа?“ .

Назөнык муно сјө заборјас пөлөн. Вөө гурјыв вөса завор дөрө. Јөрас жыда өөдөтөм кералөн јөрышыс. Ошнөдыс југвизө би. Но сөшөм пемыд—би југөрыс өшнө возас-жө і ори.

*) фесант—ва тужөн вөјөм войска.

Ошнөдыс кылө кызыныка ызгөм, быттө цизгө зев жыкыд лөч. Костагы өөдөмас јижмөн кылө нывлөн вөсны-дик да јос гөлөс. Сјө дыр кывзысө, цизгөм оз лант, Оз лант-і нор гөлөс.

Ералө пон. Коста сувтө завор дорас.

— Коди сөшөмыс?—Чукөстө ныв-бабалөн гөра гөлөс.

— Старөста господөнос меным колө!—Небыда шыасө Коста. Циз-гөм і сылөм орө.

— А, мо, лок татчө! Шес!—Чи-рыштө понјөс нывбаба.

— Мыј теныд, старөстабөс?—Скөр пырыс јуалө кылчө вываныс јөжыд ковтаа, жыкыд тушаа нывбаба, і Кос-та гөлөс сөрфыс кылө, кушөм сјө јон да паскыд нелпомјаса. Бија өши нөдыс мытчысө лөч јурөа, повчөм-чужөма цөланөк нывка.

— Мыј сновтин?—Локыс гөрөдө нывбаба.—Гудрав јөвтө!

Ныв вошө. Бара цизгө сепаратор.

„Тыдалө старөста гөтыр“, думыщ-тө Коста да кызи мыј вермө норжы-ка шубө:

— Ме беженеч-казак, узны ескө меным.

— Старөста абу гортын! Видчы-лы сені!

— Понјасыд оз пурны?—Нөшта норажыка јуалө Коста.

— Но пыр-инө хатаас!—Небөчыш-төмөн шубө сјө, сөсаа друп кватө-чө:—Гашкө тенад өружјө ем. Ме тено шөба.

Терыба маалө Костабөс, сөсаа возвылас пырө керкаө.

— Пуком сөчтө!

— Коста кывзөм пырысө пукоб өшин дорса лабөчө. Нывка вөмсө паекөдыштөмөн вицөдө сјөсө, старө-ста гөтыр варыш моз уөкөдчө ныв вылө.

— Бара вөмтө паскөдөин, естерво!

Коста өззылө скөрмөмысла да бер-гөдчө мөдарө. Оні талы, тајө јөрмөм нывыс нинөмөм оз поч отсавны, слу-гаалө, тыдалө. „Правда да Кривда“ төд вылас уөс сылы, военком сгө-тевлөн мојккырыс, өдөмыс бысөдөн жалысла посөвицө. „Видчысышт, Прав-да! Рөгыд ми кривдаөсө пасөвартам! Ставнас! Милөттөгө!“

Зырөдө-пырө өскыд, жыкыд ту-шаа старөста. Сивөј усјасыс сылөн ласөвицын увлан.

Локыс вицөдө Коста вылө.

— Мыј јешшө?

— Беженеч-казак. Узны!

— Овијасөс, слава богу, колөдөи, мөдјас сужөбны!—ропкө старөста.—Водан со, естчө!—дөзөмө пырыс тувкөдө чуннас пельөслан, куш жо-жас.

— Вот і бур! Аттө!—Коста вөс-лалө пельөсө, сөсаа бергөдчө:

— Документјасөс менчым бөсөтјө асыввозөзыс!

Староста гөтыр боотө да зөбө бумгасө шынасөм најт јенжамјас.

Косца пукоб жожд.

— Мунисны војскаыд, господін староста?—јуалө сјјө чөшкөдчөмөн.

— Әтүңја ставнас мунис!—чүшкылтчөмөн бронто староста.—Оңи лазарет коті тачтө. Міјан комендант өңи сөтүб мунис.

— Сјјө тіјанын олд?

— да.

„Асывнас комендант казавтөч коло весасын“, мөвпалө Косца.

— Кыңи-нө ме өңи ескө частөс вөтөдә?—төжыош шөгөб Косца.

— Шут тіјанөс төдө! Владіславов-калян быгөвө мунисні!

„Сіңкө, Перекопө, сіңкө, Сжанкојө мунны коло“, мајсаөм пырыс мөвпалө Косца.

— Господін староста! Ме асыв-нас кыа петігөн муна. Туј вылө мө-нын нантор оз вычышт?

— І сіз ставсө нащисні!—локыо равөстө староста гөтыр.

— Ме-өд тіјанын мынта!—Косца перјө гимназөрка зөпсыс важ, сар-скөј кабала деңга топыас да шөңдө ас думнас, староста гөтыр өдд өін-јаснас горша јүнгөтөм вылө.

„А естөмі воқјас думажтөны вөлі, кодыр кіңдө өбм оз ло!“—Косцалы төд вылас өсөні Азовскөј берөгін варгыс красноармејечјас да дрөг-муні.

Староста гөтыр нумјалөмөн меліа шуө:

— Те, гашкө, шыг, гашкө сојны колыштө? Пырыс-пыр кутам ужнайт-ны!

— Гос вај, Гапа! — небыджыка бронто староста. Нывка уөкдөчө, көмтөм кок пыдөснас шлөпајтјы тырјі, посөвөб.

Пызан сарјын лөкө увзіл. Косца ещөсыс петөма, намралө нан, гос, рыс, лөкыө чумвіцө, мед ескө оз онмөсө.

— Гашкө, Семіколодеңнөјын ті-јан сүвтасын!— висталө староста,— Сөні војскаыд уна. І вөлі і пода. Ахмаңајын не сөмын аулјасас, мо і важ поңціңјас вылас чөмланкајасын быдлаын пода војска!

Косца јурнас довжнтыштө: „да, да. Тајө коло төдвын боотны. Ахма-нај. Семіколодеңнөј“.

Ун локтөм бырөдө думјас.

— Волсав сылы!—шуө староста.

— Мыј? Нһіңөм! — пыркытчыштө Косца, ачыс кіңдө лөммөма шоңыд-сыс да сојыштөмөс.

Староста гөтыр отсалө слугаысөды волсавны жождө паө.

Косца, небыдјика ружыштөмөн пөртчө да нуждөдө музөм коқјасөд, а јурсы сылөн уә-өнім.

Јудан дор сјјө сөмдө оорні шыө. Зөв-на окота унмөвөштылыны, став

јайсы вөсө. Но коло-өд мунны. Мыј тајө сөні староста гөтырыс рөзөріг-чө.

— Мөным мамө шөктіс өбм вај-ны!—вөсөнідк гөллөсөн дорысө Гап-ка.

— Пырыс-пыр!—герсткө староста гөтыр. Сөсөа гөраа арталө;

— Пөкрөвсаң пөкрөвчө нөламын шајт. Оңи јуң төлыс, мыј дон те ужалін, те ордын өөмыд жыңөныс нін уна. На вөт боот дас шајт да і пом.

Косца четчыштө, быгөвө сјјөс кучкы-сын.

— Садмін!— лөбөзітө кыз јаја старөвөка.—А ме теңыд јокмыл лөбөшты, і гос, і колк, і документ-тө боот.

Косца кыш шугөт өөтө сылы кык даса, боөтө јокмыл да документ.

— Гапка, коллөд дадөсө!—горө-дө староста гөтыр.

— Кор вөсөкалян, пыр міјанө шөјт-чынытө.

Нывка панөвтө, вөстө өграда өзөс. Көсөвалөн өблөмыс дрөгмуно, Гапка быгыд, лөзоват чужөмвылө візөдіг. Ыкыд да сөтыштана серпасө бтлаөсө шөгөвалөн мојкывырјыс, тајө бат-рачкаыс, төрытја мунаң војска да раңытчөм дыроа козөсөм шысы.

— Відчыышт, донаөј! Мі регыд локтам татчө!—нырөс друк кыкыш-төмөн, Косца суыштө нывкылы цар-скөј даса да мөдөдчө.

4

Косца муно Сжанкојлян, збоја пы-равлө хуторја ө да татарскөј аул-јасө.

Рытыв-лунын лөбөдөны жуңыд гөрајас. Аулјасын Косца вылө міча, сөра, куә чышјанјас уөвсаң чожа візөдывлөныс сім тотаркајаслөн лөм тус өінјасыс. Пөлыс, терыб кока тотара піјан аул помөдөс гөрзөмөн коллөдісны сјјөс.

Пыр шөкыджыка јырыштө Косца-лыс өблөмсө төждысөм. Јөмыдјас-лөн частјасыс абуөс. Но абу-на ко-мөмаөсө шөјтчаніңјасас вөв кујөд чү-көрјасыс, абу-на быгалөмаөсө вөв коқјасын кодіјөм гуранјасыс. Төв абу-на разөдөма коөвор мөстајасыс пө-јімсө. Кубанскөј мөд дівіңја сөмына мунома. Аул улмајас, прөөкөјас, быгөвө піскөін вөсөмаөс—ставыс пө-ков туј.

„І вөвјанысө дөрөмаөс“, пасјө Косца да дрүңіјөјасас нуан төлөга гөтылјас тујас візөдө.

Быгөвө јөјмөма шоңдыс, өзјымөңја сөтө. Нүз јун тушасыс Косцалөн өін-мөдыс тырөма музөд. Нүрс кысқома шахмат пөв сөра гөжјалөм банбок-јасөс. Защпцітнөј гимназөрка кың увјасөд јөждөмөныс сөјөма сола ны-

лөмыс. Первөј јунјасас ыштөдлаң міча ердјас, мылқјас, хуторјас да аулјас мустөммисны. Орјавлытөг аң-гө пөлјасас јаворонөкјаслөн сылөм да чіркјаслөн чіркөм.

Мылқ сарјын јүгвіцө шоөсө туј, Косца ас төдөлтөгыс өдөдөдө вөоков-јасөд. Тујыс мылқјас көсттө мыкы-тыштөмөн петкөдө шылыд ерда інө.

Косца кыңмылө мөста выдас вөв коқтујјас, төлөга тујјас віжадөн кө-жөны шоөсөлаң, оз војывылаң, Сжанкојлян, а лунвыылаң.

„Мыјла-нө лунвыылаң? Кытчө?“

Карта сөрү-кө сөні көртүтј туј вөж-јас вөжалөны і Сімферопольлаң, Керчлаң і Феодосіјлаң.

„Ег-кө ескө некытчө көжалы, ур-чөтөм тујөд-кө пыр лөкті, і ме ескө ваңн-нін сөні вөлі! Кул пөрадыл Ендыл! Сорөно вөтөда. Сөмын ко-лө шөјтчыны..“

Сјјө петө шоөсө вылө да пукоб чуркја інө. Назөбікөн пөртчө сапөг-јасөд. Нырас вачкө шөгөдана нөм-чөм дук. Көк чуңјасас і көк бөрлө-јасас дојмөм лөзоват вөболјас. Ко-сца скөрмөмөн довкөдлө јурнас, на-мөд помнас небыдјика чышкалө лөзов-јөмыд лапыд коқјасөс.

Волсалө намөдјасөд, вөдө ганц, коқјасөд пізөсөсөдыс кыснтыштө да доја көк чуңјасөс лөгөдө.

Ојбырасан музөм өінјас возса гөвкјалө-востымаөсө пыдбөстөм јөнө-жлөн лөзөббис.

— Оңи ескө купајтчыны!—ышлов-чө сјјө, пөвнас өблөм гимназөрка-сө морөс берөдыс лептыштө тырјі.

Лөзөббис өдөдөдө, тајө му-нн. Подков тујјасыс да төлөга тујјас-сыс быгөвө піскө сөра. Чөма дырјыс, чөрі кыјөм бөрјасын, таңи-жө вөлі Косца өінвозын каңитчас рытја лөң-ва вылын вугыр табыслөн зөвкја-лөм да суналөм.

Косца быгөвө сурс візө.

— Коло мунны! Коло мунны!— дөжналө сјјө, а четчыны некыңи оз вермы.

Көркө не көркө өдва кыңкө не-щыштө му берөдыс өвінечкөд сө-кыд јурсө, көмасө.

Көсөмөн чорыд намөдјасыс зөскө-дөныс гадјасө. Косца муно, сапөг-јасөд пышлаң талалөмөн—таңи оз-жык дојмы.

Төв ру бі-мөз вачкө нырвөмад чеборөч пөлың турун сама курыд нөдө, макоф јумөс нөрө дукөн. Туј пөдөныс гыа в-мөз вөбө куә јікәділ.

Вывті југыд шоңдыс дојмымөн јөрө өінјасө. Тушасыс быгөвө став-нас лөс мунома. Быд чурк јылө кыскө шөјтчыны.

— Но ог-жө ннн бара,—ропкө Косца,—шөјтча-кө бара куш коқту-јас вөа.

Вужөрыс Косцалөн бока выв-нн

усо да пыр отаро ләәддә да нуга-
лә, ачыс Косва шывкөддә—воалал
пәссө чышкаліг тырја да өвтө кыккө
друс уысо өвадабс.

Көрттү тувез өтлаасан инө сійө
воо рытладор. Медбөрја чурк жывоа-
ныс дыр вичддө шына, јурган оонө.
Тутсөны станция вылын релсјас ку-
ча шлвқјалан паровозјас. Чугун код
өдд трубајасддыс жежыда пуркнлто
пашкыра ру. Вагонјас јтлөм инјасосы
кылд гошкөм да зингөм. Тујјасыс
тырөмабс платформајасдн да теплуш-
кајасдн. Сөмын депо корпусса ыж-
ыд өдд кругжын днын рудөддө, быт-
тө мусаы течөм бронепөжед.

Вокзал дорса площад вылас да
сіктса гөмнлк улчјас вылын (өвк
пу выјөн өікт кодас абу) жуө ру-
дов-вјжов јөз чуқөр, но вакзал пер-
роныс *) куш: сөмын өткөн-өткөн
өтаро да мөдарө жөзөны часөвөјјас.

— Тајө-вө јешшө мыј ташөмыс?—
нынөм гөгөрвөтөг зугласө Косва.

Керкајас сјаоан үкөддө да бус
лептіг тыр туј кузаныс тырыса рөд-
тө вөла чуқөр. Казакјас неуна војө
норыштөмөн, суалаөны өтременајас
вылас, быттө зикдә тувјаөмабө көрт-
тувјасдн. Сөд кубанкајаснаныс **)
быттө кывтөны рытја ләөбөддыс
Өвн вылын да мөд вылын лөзөн өз-
јыштлаөны винтовка стволјасыс, јур-
јалаөны шашкајасдн мичмөдөм вороп-
јасыс.

„Әвнчјанысө вөтөдөны!“ Косва
виздө корпусдн жынјөн мында војө.
өддөбтыс гнедөј нөб чалөј кос ко-
ка уж вылын верөмабс. Туј вөжө
вогөн сійө вөскөддө вөвсө вөкыдывы
да ачмы зев лөдына вөкыдывм-жө
дорөвтө, вөвсө сувтөдлытөг өтсалө
сылы бергөдчыны.

„Мыјла-нө налы Феодосјаалаыс?“
өтарө јонжыка зуглабө Косва.

Муно посолоклан.

Медса поланан — со тајө, ерда
иныс. Сети ставөн сјјсө аздасын. Ста-
выс, мыј өнөз вөлі—і вужөмыс, і
татчөз лөктөмыс, ставыс нинөм, тајө
кілометр жыныс буса туј кузаныс му-
нөм динны.

Скөрмөм, повөзмө да шумтыс јөз-
өн тырөм улчәд воөм мыгө, Косва
пыдымаң ышловдө.

Јөвыс тојлаөг тырјө шөјтөны туј
кузаныс. Пукалөны да кулаөны хата
бердјасын да пошдө бердјасын. Сет-
чө-жө пукалөмабө зашчнгнөј веш-
щөвөј мешөкјассө горечјасыс мича
сөра курд жнјјас, чөмөданјас, баул-
јас. ***)

Килчө дөрө летчысөмөн пукалө
зор старука, клянччаасан жеб өнјас
војас зөран кинас кутө черепака кы-

*) Перрон — площад, поезд сувтан ін
вазкәл динны.

**) Кубанкајас—гөна шапкајас.

***) Баул — шыгыра свөта тујын нов-
дөдлан јашшк.



Иван чөмјаын кавішщө.

шыө вөчөм кыча лөрнет *). Сукар
сөра заграничнөј чышјансө лөөддыш-
тнг тырјө, сы днын зилө-отсаөд то-
мнлк мича нывбаба, зумыд јәја ту-
шасө сылыс суркныштөма важнык
плачтө.

Косва зырө площадлаан. Вакзал
кылчө днті јөзсө бөрынтіг тыр вет-
лөдлөны часөвөјјас.

— Регым-нн лөзасын сетчө мн
мыј?—өддас шуө Косва, ачыс өскө
гөгөрвоө, мыј тајө зытлаасан јөзсө
вакзал вылас вөтлаөмабө-нын.

— Шөгмытөм тор! Кык ешелон-
на сөмыл мунис, а пассажирјасөс ку-
луи мучтөны!—Косвалаан копырт-
чыштлаөмөн шыасө баринкө, гыры
нырвомјаса, лмызальштөм лөзја өнја-
са, гөгрөс щөкаа да өјөстөм небыд
лөбја војөннөј паскөма мужчина.

— Он-ө нөб несөссер ***) јанды-
сөмөн вөшкөддө сійө вж кучк јаш-
щктор вылө.

— Аттө өг вермы!—кнјассө шөв-
гөддыштө Косва да площад поман-
оныс адзө торгөдчан пелјаса, жу-
жө өөдлөјаса казакчө вөвјасө да
пөкөдчө наан. Снм чужөма, чткы-
ла өдд усјаса, вјговат төлаалөм бөш-
мета ***) кубанеч, өөдлө бердас
летчысөшгөмөн дөзмөм шырыө вичдө
өдөмакод-нын паскөд морөса јорт
вылас. А снјө вөшкөдчөмөн усјассө

лөтөддө—зөч топлас кабала дөңжа
ылддө.

— Правнлнө? Правнлнө?—термөд-
лө снјсө морөс тыр крөстјаса да ме-
талјаса лөк поручк, кнс кутө нө-
бөм торсө—јокмы, а сетыс тыдыш-
тө шөв-код кельд лөз нөј.

Косва терыба суыштчсө том ка-
зак дннас да гуөөнк јуалө:

— Кытыс өнн днвчјәсө короны?

Косва казәлө снјө погонјастөм
пөлпомјас вылө шөңөм пырыс сы-
лыс вичдөбөмсө да пелас вөшкөддө сылы:

— Бабакөд зугөыл, колн... Увол-
нөтөллнөј мөлетөј абу... Штабыс ме.

— А мн өрдинарөчјас! *)—ыжыдө
пукөм пырыс шыасө казак.—Карын
мн кутам парөход вылө грузчтынн.
Лоас теныд подөн тапктыны!

Табак көшөмсө рачөмөн, кунсөд-
лөм вөсныкнлк кабалаыс көыштө сн-
јө чнгарка тыр да кнтыштө шыдө-
са-код вж махорка-табак. Косва ка-
зәлө кабала вывыс печатнөј буква-
јас, терыба кыскө асыс контробан-
днөј рыжөј табак тыра көрөбкасө.

— Гөсөтчөд махорканад, а ме-
нө небыд табакө!—лөсөтчөм пы-
рыс шуө Косва. Нәјө вөжөоны таб-
канканыс.

Тиралан чунпомјаснас Косва па-
көддө мст.

„Прнказ № 4...“ өн вылас усөны
гырыс шыпасјас. Став өбөссө, став
өлөмсө өнјасас чуқөртгөмөн, Косва-
лөн виздөлас өтчдннөј нулыштө:

*) Ординарөч—нашалнк днын кесја-
сыс.

К Ы К М І Р

Став капитал мiрiс
 голатi шыгыртiс
 крiзiслiн кi.
 Капиталистiс быдлаын
 пiлтiнi был воiна
 бiздiн бi.
 Крiзiслiн паскалiм
 нажабс дурмiдi,
 колмiдi iр.—
 Господствомс путкылтчi,
 кутчыоныс некытыс
 вороп оз оур.
 Тiрiт со фабрикыс
 сiренаiн гораа
 чукасиc тан.
 А талун... Озбсас бiшiм,
 жыжанiн бронвицi
 ыжид томан...
 Тiрiт заводжасас
 здук жежiлi ез лiнiы
 металлiн звiн.
 А талун... Став корпусис
 шынастiг сулалi,
 зунгыртчiм, лiнi..
 Тiрiт став шахтаас
 лебодкажас ылыси,
 лептисны шом.
 А талун... дугдiма лолавны,
 горт пiбiнiн тупкыiм
 шахталiн вом...
 Тiрiт став пiртын
 морскiй паракоджаслiн
 зылымыс аврал.
 А талун... Зунгыртчiм ставыс,
 сiмын чiн ызжалi
 Сарiздiн вал...
 Тiрiт став олiмнас
 звонкiй долларiн
 бескiдiс банк.
 А талун... Пишiк колi
 звонкiй долларжасыс,
 кассажас жан!
 Тiрiт миллиарджаснас Крейгер
 став мiрыскiд
 кыпiдiс бiж.
 А талун... Гiсiвiнiча шiрiн
 револьвер, записка да
 Крейгерлiн шiж..
 Тiрiт—заводын робочiй,
 семжасi вердыштны
 чептас ем грiш.
 А талун... Улiчса корыс,
 дырi оз асiб
 петлаб iш?
 Крiзiслiн iтнас-i
 шыбытiм улiчi,
 кыз ковтiм пон?
 Капиталистiческiй мiрын
 безработиiй робочiй

неламын миллион!
 Став капитал мiрiс
 голатi шыгыртiс
 крiзiслiн кi,
 Капиталистiс быдлаын
 пiлтiнi был воiна
 бiздiн бi...
 Вицiдлы, етiй заводлы
 крiзiс ез инмы,
 паокалис пыр,—
 Корпусжас содталiс,
 Станокжас выммiдiс,
 ужыс оз быр.
 Прессжас, моторжас сен
 шiйтчiгiсi оз тiдны
 оз орлызык,
 Оджасi содтiнi,
 тiрiт-кi iткiс—
 талун мед—кык!
 Таiй заводжаслы
 зорзавны шiктi
 талунжа кад,
 Конвейерын смерт чужi,—
 крiзiсiс небчiдны
 лезiнi пушка, снарад.
 Был ногiн шiравны
 муысылыс чужiмсi—
 —со мылла лечтiнi пурт!
 Ез еща-iд та помыс
 миллиарджасi чептаныс
 став банкиржасыс курт!
 Талунжа лун жежiлi
 был воiна грымшыыс
 торжачин зенiдi пел,
 Ставiн мi кылаам—
 снараджасiн пазiнi
 Усун, Шанхай да Чапей!
 Китай гiгiр панiс
 империалистжаслiн ас костас
 вiвiлтiм бiж,
 Таiй пыр зiлiнi
 iтвылыс пiсiкiдны
 крiзiслыс дой.
 Китайса пролетарий!
 Мездысан гiрд знамжа
 оiлiмсан кут!
 Iтувжа фронтiн
 Советскiй Китай вiсна
 тышкасны сувт!
 Ставмуывыса хишникжас
 чепжыса понжасiн
 кокнаныс кодiнi му,
 Робочiй движенiблы
 iтмоса быдлаын
 заптiнi гу!
 Горнякжас, шахторжас,
 металистжас, докержас!
 Капитализмiс чiрежыс jонтi!

Сталийi колоннаиn,
 ставмуывыса пролетарийжас
 суртчiй гiрд фронтi!
 Ми паджавтiг тiдамi
 империалистжасыс
 журыныс дум.
 Тiдамi, мыж вiсна
 СССР гiгiр медасiс
 кывалi шум.
 Мiжан провал былi
 возтi-кi кутисны
 надежа дыр,
 Iнi уoпexжасным
 нажалы сiнманыс
 сущiнi пыр.
 Сiмын-iд мiжанын
 миллионжаслiн вiла
 стрiгiб был оласног,
 Сiмын iд мiжанын
 важiбноач бирiбiм
 крiзисыс шог!
 Сiмын-iд мiжанын
 вермiнi чужны
 Кузнецк, Днепрострой,
 Сiмын-iд мiжанын
 повидiм котырты
 классжастiм стрiй!
 Некежы му вылас оз вермы
 овны да сiвмыны
 кык пiлiс мiр.
 Мiбi пiдтасын мiжанiс,
 мiбi-нi нажiбiс
 вермамi мi!
 Китай да Манжурийа
 мi вылаб уекидчиг
 палы плацдарм.
 Со мыiн асыввыс
 гiрдiсi рачi
 муывыс жандарм!
 Пролетарий Советскiй Союзын
 те пороктi ас бердад
 косиждик кут!
 Ковмаскi, нiжмастiг
 винтовкаин стрiй
 ударникiн сувт!
 Талунжа знамжаiн
 мiжанлы колi
 вiт вoсa план!
 Ковмаскi сувтыны
 винтовкаин стрiй,—
 jесть, капитан!
 Секи, ударнiй бригада,
 топыда кiад
 винтовкати бoс!
 Тенад завод вiсна
 империалистжасын
 пависны коо.

Віот Ізжур Іванліні

1

Ставис тајо заводітчіс колхозса собраннѣ вылын...

Ізэ мышјас сајын пукаліс Мігіпер гѣтыр, кывзіс мыј мукѣд сорнітѣны. Нінѣм ез відчіс, а друг:

—Кыдјуроа Опрѣоінна!—кыліс пызандорсан.

Ез шыас Опрѣо, чајтіс—ыла ліны.

—Кыдјуроа Опрѣоінна?—јуалис мѣныс јуралыс. Сінјассѣ кутіс нов-лобдыны ізэ прытї. Сін бѣреаыс і јурис вѣтылѣѣ.

—Мігіпер гѣтыр!—горѣдіс возы-сан Кладук.

„Менѣ?“—быдсѣн повчіс Опрѣо. Кѣсіс ізэ мышјас сајо сајѣдчыны да індісны:

—Тонѣ тај пач дорас...

—Кыдјуроа Опрѣоінна! Те лоан скѣвнїчаѣн,—вѣлітї јуралыслѣн сін-јасыс воісны Опрѣо вылѣд, пырісны пышкѣ, гудыртїсны сѣлѣмсѣ. Јуралыслѣн оінјасыс мелі, і чужѣмыс нумјалѣ, а повѣдісны Опрѣоісѣс. Нінѣм ез вермы шуны:

—Ме... ог...

—Нінѣм, отсалам. Производствен-нѣј совещаннѣ тенѣ індіс.

Тај Мігіпер гѣтыр колхозса собраннѣ вылын бѣр пѣрі Кыдјуроа Опрѣоіннаѣ.

Комын нѣл во-нын одѣ Опрѣо шонді улын. дасѣсім вѣсѣ Опрѣоіннаѣн, а мѣд дасѣсімсѣ Мігіпер гѣтырѣн. Кымыныс-кѣ ештыліс-нін шуны:

—Шонјанѣј! Коркѣ шудыс меным волас оз-а?

Комын нѣлыс воліс тѣв, комын нѣл гѣжѣм муніс Опрѣо сін возын, а Опрѣоыс шуд ез вай. Кажітѣс, воыс вѣс сылѣн шудыс ылыеміс, некѣн вѣсїс оз тыдав, дај ез тыдовт-чыв. Ныв дырї олїгѣн верѣс сајѣ муніѣм надеја оѣлѣм сѣтліс, а верѣс сајѣ муніѣм бѣрын і тајѣ надеја ез ло. Вошї, бытѣѣ ваѣ шыбытѣм із вѣї.

Катласылыліс Опрѣојас оіктын гѣрд јура Мігіпер. Став олѣмыс сылѣн вѣлі катласѣм. Бытѣтѣкѣ гѣз јылѣ шѣрѣдыс шыркѣдѣм пощ. Лѣздѣра гача, пыш жѣндѣс дѣрѣма (Варлам плѣн лавкаас кул мешѣјасыс сылыс мїчажыкѣѣ), олїс ѣтнасѣн јурпѣла керкаын. Муно улїч кузѣ—чѣлаѣ вѣтѣны да нѣрѣны:



Сыктывкарын мїтігн Маж 1-ѣд лунѣ

—Гѣрд Мігіпер!..

—Кыдјур—пыч јур, зїк јѣј јур...

—Јурпѣла керка!

Ускѣдчылас чѣлаѣ вылѣ—савму-нѣны, вошѣны, некѣд оз сур. Мунын воѣѣ кутас—бара-нын вѣтѣны.

Кычвїт арѣсѣз олїс Мігіпер да век вай кодыс кѣлі. Нінѣм содты-ны нї бурмѣдны ез вермы. Выл визас вѣчѣмѣн кѣсіс овмѣдчыны—ез артыс. Колѣ-ѣд вѣвтѣ вердны, асѣѣ вердны-јуктавын, пастѣдны-кѣмѣдны—кыс выл визѣс вѣчны уна кадыс. Кык гѣжѣмѣс гурїсѣс да кујїм доѣ ежѣр шѣдны кутїс, а кѣсаѣн шѣныштыны прамѣја некѣн. Сїјѣн-нѣ мѣс, алї ыш визан? Варлам плы тѣвбыд вѣлѣн казакаліс да даскык шайт чѣжіс думѣсѣ. Чајтіс-нін—сѣшѣм озыр мортѣн лоїс, мыј кѣѣ Варлам шїкѣд ортѣн лавка сувтѣд, а даскык шайтѣйд Варлам пї сѣтис нѣлѣс, мукѣдсѣ ужѣзѣ бергѣдіс. Бавѣаныс-на кысѣѣ вѣлі. Јуртѣм петук мѣз гѣрлаалїс, а тѣлк ез ло. Кычвїт арѣс тырѣм бѣрын-жѣ вѣтїс да Опрѣоісѣс ваїс. Опрѣоыс быт мун—сїзім чојыдыл кѣлѣ кытѣкѣѣ воштыны. да-ї керка сылѣн ем, кѣ-ї јурпѣла да, сѣсса вѣв. Муніс дасѣ-ым арѣсѣн Опрѣоісѣс верѣссајѣ да воштіс асыс нїм—лої Мігіпер гѣ-тырѣн.

Зугѣсны ныв кѣсајас, пратаѣс јурѣї, вушїс чужѣм вылыс банжѣм пїрѣг сѣр. Јур сыныштын некѣр—пратјасѣн да комоқјасѣн јуроїјасыс ышалоны. І лоїны оїктын кык сѣра-лантор: лѣз дѣра гача (вѣнѣчув гач), јѣжыд дѣра дѣрѣма (Опрѣо сѣрѣыс ваїс шабдї сѣз дѣрѣм), куїч кїча, гѣрд јура Мігіпер да пратѣс јурѣїа Мігіпер гѣтыр. Јурпѣла керкалы мѣдпѣлыс ез кай, а картаын сартас кока вѣв дѣрѣд содіс јокмыл-кѣф мѣс да сїныш Прокѣ кулак ыжда бала—Опрѣолѣн став прїданнѣјїс.

—Мігіпер гѣтырыс јокмылсѣ бара-

нїн кыскѣ,—шмонїтѣны карта возјас-сан бабајас Мігіпер гѣтыр (абу-нїн Опрѣоінна) мѣс вылын.

Сїзі-ї колїны војас. Содѣм пыддї нїнѣм абуыс чїны пондїс. Мігіперѣс нуїсны војна вылѣд да ез і волы. Вѣвсѣ Варлам плы куїм доѣ туру-ныс лої сетны, куїм лун нѣшта ужавныс кѣсіс-дај. А локтан арнас Варлам пї Опрѣоыс вѣвсѣ вузалис нѣламын шайтыс.

Мігіпер ез ло, а Мігіпер гѣтыр нїмыс Опрѣоыс колїс ѣнѣ-на. Сїјѣн і талул Кыдјуроа Опрѣоіннаѣн став јѣз дырїї шуїсны да нїмкѣд лої. Собраннѣ вывѣан муноѣм бѣрын водтѣч тајѣ мѣјѣна јурас бергалїс: „Ме—Кыдјуроа Опрѣоінна, ме—Кыд-јуроа Опрѣоінна“. Гажажык кажїт-чїс вай керкаыс, нїмкѣд-жыка колїс вој, нѣбын лоїс аслас немѣвѣја волпасыс.

Асывнас Опрѣоыс медвојдѣр мѣвп вылас уѣ колхозса јуралыслѣн тѣ-рытја шуѣмыс:

—Кыдјуроа Опрѣоінна...

Тѣрыт тајѣ кык кывзіс јурас сѣшѣма пыріс, мыј мѣдјын јывыс оз і мѣвпыштыл. Сѣмын талул зон-нас јуралыслѣн шуѣмыс пѣлас жѣон-гыны кутїс:

—Кыдјуроа Опрѣоінна, те лоан скѣвнїчаѣн...

І тајѣ зоннас кутїс кажїтчыны ыжыдїжыкѣн војча кык кывѣыс, асыс вай нїмѣс перїѣмыс.

„Кыдї і том дырїї—Опрѣоінна. Абу Мігіпер гѣтыр, нї абу Опрѣо, а Опрѣоінна Кыдјуроа, кодыс колхозыс сѣтїсны дѣзѣртїгны дасвїт мѣс,—мѣвпавны асыс кутїс.

А Опрѣоыс олѣмас меддонаторїјс мѣс і вѣлі. Мед аслас омѣлік Калу-шыс вѣлі, а век-жѣ јѣвртѣѣ сѣтыш-ты, выїјд прѣзык лунїсѣд вѣлыш-тыс-ї. Опрѣолѣн і вѣжаланторїјс оїк-тас вѣлі кык-куїм мѣска олыс. Кажїт-чїс, мыј кык мѣска олысѣ-кѣ воан—сѣсса нїнѣм оз і ков, сѣн-ї став



Мај 5-өд лунё Сыктыкарса култура керкаын печат лун куза торжественнөй заседаниё.

Герпас вылын: Президиум.

шудыс. Өд, Калушыс вөли куканас да кушдөм гажа лолө, пращниккод. Вот, ескө... да кыттоз мөвпјаснад он волы, вөтын моз. Сјјөн і талуи нимкод, пачын ломтысан пес моз-жө ырајал өблөмыс. Өд, нем өви мөс гөгөрын гөгралис, а өни лоө дасвіт гөгөрын.

Кушдөм-өд керкаыс і картаыс гаж-төйтчылис, кор мөскыс воэза воас кули. Уна сінва кістіс, сөмын сјјөс сылыө некөд еэ ащыв. Уна сінва кістіс Өпрөсө і колхозө пыргіні. Өд, щк нінөм абунад абу-жө лөсөнд пырныд. Јвалөн вөв, плуг, вөлега, а Өпрөсөлөн—нінөм. Јанщм вөлі јөзөмыс—сјјөн і медвоэ век уж вымө котөртис, медуна трудоөөн сылөн век каіс.

2

Кор Өпрөсө воіс скөт картаө—бөдөсјасөд вөлі бурещ петөны мөсјас. Со—Макар гөтырлөн Герөдыс, со—Іван Өсалөн Сөдјурмс, со—Семө Миш гөтырлөн Сөдпелыс,—ыддөд-лыны кутис Өпрөсө. Быдөныс мөс-јасөд төдө, а аслам мөс абу. Еэ вөв-лы да-өд, щерт, абу. Көв век відчыө, а кулөм Калушыд оз пет. Мед бөрын петис Галө гөтырлөн Вічаныс.

„А мыјла Галө гөтыр?—еэ кажітчы Өпрөсөлы гөтырјасөн мүкөдөс німтөмыс.—Мөскыс смлөн Вічан, а көчәйкаыс Галө гөтыр. Мөскыслөн нымем, а Парө асөсыс нымсө воштөма. Мем-өд кушдөм нимкод төртннад лоі, Өпрөсөйнадн шуісны-да. Абу Галө гөтыр, а Јогор Парө, Парасковја Жјжова.

Мөсјас бөрөа петісны Кладук, Јогор Парө да Петыр Наста.

—Воін Өпрөсөйна? Мөс јуктаам лок, сөсөа уж сөтам—горөдіс Кладук.

Унаыс-нын Өпрөсө гөгөрвоіс кол-хозса карта гөгөр, пыщкас гөз-мөдыс пыралис-і, а талуија пырөм щк аслам сама.

Карта выл, муртса-на ештөдөма. Вөчөма нщ вылын.

—Шоныд тани мөсјасыды,—быд вужөртгіөн мөвпыштаыаіс Өпрөсө.—Оз кынмыны. І јөвтө унщк сөтөны.

Уеі мөвпышлас аслам картаыс. Быд кер костөд төв пушкө, шувалө, кујөдыд кын мукод—черөн керавтөг оз шед. Мыјыкөк-өд Калушыслөн гөныс веот куза вөлі. Щыгыд да көзыдыд сөсөа і вөісны.

Тани і кујөдөд ортсө петкөдөны, карта жошкыс пу, рыт і асыв весалөны. А өшыщјас щјрајөс, кор Өпрөсөлөн керка переводас щјра өшыныс абу.

Карта гөгөрын кујөд чукөрјас. Тувсовја шондөсан пөс, нащјас моз руалөны.

Мөс јуктааланыны воөм бөрын Кладук кутис вөставлыны, мыј көв-мас вөчны Өпрөсөлы.

—Тенад кі улын лоө дасвіт мөс. Наныс колө лыстыны 50 літр јөв, сөкі бостан өтө трудоөөн: унщк-кө лыстан—трудоөөныд унщк-кө кајас, а ещажык-кө—щнаса. Теныд кутасын сөтны мераөн көрым. Те сјјөс јук-лан мөсјасы. Быд мөслөн аслам норма. Бурщыка-кө дөщөритны мөс-јасөд кутан—најө унщк-і аысөтаныс, сщк-кө і теныд трудоөөныд унщк-кө воас. Өні мунам да те примітан мөсјас.

Тащі Кыдјурова Өпрөсөйна лоі көчәинөн дасвіт мөс вылын.

І сөтисны Өпрөсөлы Макар гөтыр-лыс Герөдөс, Иван Өсалыс Сөддуксө да нөшта даскуім мөскөс. Мөсјас Герөдјасөн, Сөдјурјасөн, Калушјасөн,

гортаныс вөіны, а тани быдөнадн асламыс ным. Иван Өсалөн Сөдјурмс—Өвдөтта, Макар гөтырлөн Герөдыс—Өкөіныа, Јогор Параслөн Вічаныс—Парасковја. Быдөныс нымсө пөв-тор вылө да мөсјурвоэз ласныас өшөдөма, а Өпрөсө оз кушдыдыны. Відлалис пөвторащ—чукыл мукумјас, а код төдас, мыј гөжөма, немнас-кө кык рыт мөкбөзө вөтәліс да мөд кыкыс гортас вөлөдны волісны.

—Мыј-нын микөд-сөмыслы вөлөд-нөмыс,—шуас вөлі вөлөдыөяслы.

Төдтөма мөсјас вөдөдісны Өпрөсө вылө да бөр турун дөрө сунгы-сөісны.

„Төдмасам! Первојтө-өд, щерт, төдтөмтасын. Кутчысанын-на кутам“.—мөвпалө Өпрөсө аслам.

Еэ і төдды луныс колны кутис. Вөлөдіс Кладукаыс көрым сөтавын, отсаліс карта весавны, рытлавылис мөсјасөс јуктавын бара летчөдіс, вьјөвчәнінын олыштис—і гөртө му-ны лоі.

Нимкода Өпрөсө гортас муіс. Еэ весөг відчыө, сылыс, лым пыщкө вөјлаөсөмыс. Көтө тыр ва лоі.

Боөтис сьрјөс дора „Југыдлан“ ныга, көсјыс вөлөдчыштны да „Комі му озыр вөрөн“ кывјасө-жө і сувтис. Төдө Өпрөсө, мыј сөтчө гөжөма, уна-ыс-нын сјјөс вөставлісны, а буквајас јурас некыщ оз колны, шырпјан моз котөртөны. Усөі мөвп вылас, мыј Кладук мөслөн ласныас щк жө тајө медвоэза буква көфнас гөжөма да јурас воіс: тајө, буракө, і „к“-ыд лөб. Пөмінө колхоз правлөны-ын-өд і тащөм шыпасан-жө гөжөма вывөсткајас“. Гөгыл-код „о“ төдіс, а көймөд буква вылас дөзмис да водис.

—К о м і,—кујәгас-нын артавын кутис. Буракө „м“ сјјө. „Ммм“. Лоө аскі вөдөдлыны, кыщі Көста Марін мөслөн ласныас гөжөма.

3

Мөдлуија асмысөс еэ-нө ло мукөд луија асывсакөсөд. Сщ-жө шөнді асыввыөван кутис кыпөдчыны, пач трубајасыс щын сурјајас кыпөдчыны, а Өпрөсөлы кушдөкөд вылтор пырө пыщкас. Унаыс сәмвылис, відчыөіс, өз-ө југды, а југдыс нарөшө дыр өз во. Мөвпыөс відлалис асөны мөвпјасөд, дөнајалис кодө медуна лыөтө.

„Парөлөн мөсјасыс лыөтәнадө вө-лыны“,—мөвп вылас воіс.

Арталіс щөщ, кыщі аслам Калу-шыс лыстывылис. Волө јурас, кыщі вөв вузалан вөл сөлөн вөлыс і мөс-кыс щыщјәлісны. Вөлыс көкјывөмыс уөі, карта сөвен гөгөрөыс кујөдө

соис, а мөссө медбөрја турун чирјасон да кристарайон вердис. Уна кристарай секи лездис турун јокмылјас ылаб, сојан нансө шөрион Калушыскөд јукис, вөсө вузалис, а мөстө ез оновт. Сіјон і донасыс-дона кулагис кажитчө Калушыс, бытгө аслас оломыс зоннас кулі, өвк шөг сомын колі.

„Кыз-нө, пөлино, трудофеныс? Мөскыд-өд оз быдөн өтмында лытыны. Менам, гашкө, ставыс омблыстые лоас, а мөдлөн—ставыс бур“.

Сиктын пачјасыс сурјјасон шынјас кайоны, а Опрөсө асыс пачсө ез ломты.

—Асја ідрасөм бөрвө вола да ломтышта,—аслыс шүис петіг мөзис.

Вөлі воз-на. Опрөсө воис скөвничјас оланін да сен сомын стөрөжика Марпа ыждө ныргорон узө, ез і сөмы Опрөсө пырөм шыас. Мөд мортөн локтис Иван Ода—ідрасыс.

—Те тај, Опрөсө, талун воц. Ен-на уедае, регыд-і теныд мустымас тајјө,—партукасиг мөзис кутис кајты.

—Ме ог уна боетөм раді. Гөтис-ны-өд мөсјастө да бура најсө колө вичы.

—Бура-нын тан вичасын-да. Со-өд, ми локтис, а Кладукид узө-на, а мөсјасыд бакөны, көрым корөны. Прөста-өд куим куканыд ез кув.

—Көв-өд і оу мөскыдаөн кујимди кулі,—воча сувтис Опрөсө.—Тас со кујим өтлаыс кулі да тыдалө, а вожөн вел уналоң куканыд вөлі кулас да огө і төдлө.

Ез, буракө, кажитчы Опрөслөн воча сувтөмыс Иван Одалы. Клонөдчыны кутис ведрјасон, бысөдө Марпа садмыс.

„Мөстөг олыс морттө татчө көв мед өз-нын иншыны,—аслыс скөралө Ода.—На помыс бурыйд өз-нын ло, өз-на матыстчыны унжык мөсјас дорас-да. Сіз-жө-өд локтөма да велөдны көсјө, бытгөкө прамөј морт“.

—Мы-нө та воцја?—өиссө кутис гудыны Марпа.

—Он-кө-өд воц лок Опрөсөјаслы трудофенды еща каяс,—петіг мөзис шүис Ода.

—Мыңнө талун Одаыс лобма? Век-на медбөрјайон воывалыс,—дүвүтчыны кутис Марпа.—Куцдөм пыш сылы талун пырөма? Со, буракө, і мукөдјас воины.

Нимкөдасө апрел төдысөа шонд і ас југыднас, лым ежыв біер ешкынөн чірдалө. Асывалон нимкөдыс пырө картај. Мөсјас і најө гөгрөвоны тулыстө. Јуны летчигөн ісалөны кушиңас, оз пырны картај гөж воцыс, а кукаңаслөн, чанјиланбөмоз, кокјасыс бринјалөны. Бөжынысө торгөдөмөн котралөны карта гөгрө. Том вјрјайд корө вөрөм.

І мөдисны Опрөслөн лунјас вивүтны тувсовја моз-жө өдјө. Бытгөкөһөс і шондисы петавлө медмы, сөмвын, Опрөслөы сіз-нын гажа лунјассө гажөдыштны. Кузжыкөс лунјас овлоны, кор мөвп ылаас волас Одалөн медвоцја лун асывнас Опрөслөы кайтасөмыс. Секи забөднө лолө аслас вөылытөм шүд ылаб. Забөднө сіјөс, мыј нем оліс да некуцдөм шүд өз вөв. Он і со вөсег өлөмоаныс көсјис ужавны да секи шуасөны.

—Мед, колөкө, татчө ез индыны, шуас бөрвылас асыс.

Сөмын медым вөштыны пуктөм нафөјасө, нөшта ылжыка кутас гөгрөвны мөсјас гөгрө, асыс немөн чөжоан мелалунос пуктыны налы. Мөсјас бытгө сіјөс гөгрөвоны, көши сөртис-нын төдөны сылыс локтөмсө. Первој Овөдөтө, сеоса Окөинна да на бөрсө і мукөд кутисны унжык јөв сетны. Даскујим лыстыс мөс кутисны-нын сетны квајтымын літр. Нөшта лөкөс лоины өиңас Иван Одалөн.

„Чөстө уокөдчө, пуктисны скөвничјад-да. Менө небоо век өтдөртөн“,—локалө Опрөсө ылаб.

Сіјон і Опрөсө мөсјас дөрті лөкжыка вөсалө, мукөд дырјисы оз чыккыс, Опрөслөы лөб сіјөс вөчны. Отчын вөсег норасис Кладукы.

—Ладнө, ме сорнитө,—шүис Кладук,—а те ен пов сыыс. Сеоса те-над Опрөсө ем өвө лөктор—он куз јөв вөјөмтө мөсјасыдыс лүкчика пасјаны. Талун те дөрө култарме-јөчөс ыста да заводит велөдчыны.

„Мыгыс і лөгалө ме ылаб Иван Одаыс?—мөвпалө асыс Опрөсө.—Ме сылы нинөм-на лөкөс ег вөчлы. Ме-өд ег тај ачым пукоы, мед, колөкө; сіјөс ез чөвтыны скөвничасыс. Буракө, ужалис—ез небоо чөвтыны. Мөмын тан кажитчө ужавныс, да-өд ог тон пышөмтө пышјын“.

Унаыс думвылас уолө Калушыс, Митөперыс, стая олөмыс. І медыжык шөгөн аслас олөмыс кажитчө Калушыслөн кулом. Калушыскөд бытгө кулис і олөмыс зоннас. Он і мөсјас гөгрөвын гөгрөлигөн унаыс јурас волө мөвп: ок ескө, асламкө тајө ставыс. Ескөн ас керка помынө-кө тајө ставыс, ас картаынө-кө“. Сөмын сек-жө ыжыджык мөвп воча сувтас да вөвтас воцјасө: „Гашкө, секи ставыс Калуш моз кулоны-да. Гашкө-і олөмыс абу Калушын-да. Вөлі тај вөв да Варлам пі гіднө каис, мөс—кулі да ылабө лөбөдөмыс төдысө сузөдөмкөд-жө. Лөб-нын буракө кык баладн нем коллавын“. Шөгө уелө Опрөсө, кор став олөм тувсө кақтыштас, кык балаа олөмөз өмөдөчис! Вөлі Митөпер, вөлі вөв, мөс, бала, а став тајө пысфөыс лоис кык бала.

—Көні шүдыс? Шайчө-өд кулан і гортјад кулігөн забөднө лөб ас олөмид ылаб,—медбөрөн шуас,—дај Калушыд-ө шүдыс?

Унатор јылыс мөвп кайлас, унакөд окота сорниты. Шыадыс өтчыд Кладук динө та јылыс, сіјө велөдны кутис, а ез вөставны. Унжыкыс кутис вөтыны собраннөјас ылаб, кывзыны сөс сорнитөјаслыс.

Опрөсө нем чөмыс чајтис, мыј быд мортлөн ем аслас горт, аслас керка-карта, мөс-вөв, ыж-бала, аслас ем-бур, көні мортлөн став шылыбө мылабөс чүкөртөма. І ковмас-кө кытчөкө мөд мөстабө вөштыны—ставыс најө кутасын вөтчыны кузбөжөн. Дај став олөмөчөжың тајөјас куз бөжөн вөтлөбөны. Сөцдөм бөжөн, кодөс некытчө некөр оз поц коллыны. І тајө бөжас мортыс ачыс ставнас: аслаас ужнас, олөмнас, оамлуннас, айлулуннас да овны кужөмулуннас. Торјөд сіјө бөжө мортыс, морт колө поствөм көк код.

А өні кутис тыдовтчыны, мыј мортлөн олөмыс абу тајө бөжас, а кытчөкө мөдлаын. Тајө бөжыс вөсег кыскө вөлөм мөдөр. Оз лөз мунын сеткө, кытчө теныд колө, оз лөз овны асокотөмыс, кызі теныд колө, кызі өлөмоаныд көсјан ескө овны. Нөмыд тајө бөжө вөцөм мөгыс і лөб мырөны-да, да, мырөны, пөс китны, вын бертын, лыбөм жүгөдлаын, сінва китны, кытчөз мукөдјас ташөм-жө бөжөн оз өвтыштны да улаыс суркнавын, кызі Опрөсөс суркналысны.

Сөкыд кажитчөліс Опрөслөы ставсө тајө кақтывын. І медым сіјө мөвпјасыс мөздыны, пыралас Кладук динө, мукөд скөвничјас динө.

4

Медража кад скөвничјаслөн луншөр гөгрө. Мөсјасөс вердөма-јуктабөма, лытөма, вөсалөма, асја јөв сдај төма. Ритјавылабө мыкөдөра прөстөс. Тајө кадас оорнјас, венјас, ошјисөм да мөда мөд ылаб вөштабөм.

—Тенд Парө кымын літр лоі?

—Кызкөкјамыс. А тенд?

—Менам еща. Кызкөкјайт.

Тајө кадас мөсјасыс јона сушкөтөд-лылаб. Быд мөскөс кақтывалысны. Кодөс лөкөн, кодөс ошкөмөб—быдөналы мыкөмындаөн сурө.

—Еща? Менам кызкөкыс ылаб өз-на кайлы. А рытнад кызкыс муртса лолө,—нораөд Наостаас.

—Лока, сіцкө, вичан,—шыаөб Кладук.—Опрөслөн со талуң-на комын кык літр.

—Сылаб-өд мөсјасыс бурөс.

—Некуцдөм бур абу. Бура вөцө, сіјон і уца вөјоны.

—Мөноім бара көв кызкөк вөц, тавыс

„КОМИ КОМСОМОЛ“ ГАЗЕТ DA „УДАРНИК“ ЖУРНАЛ

НУӦӦӦНЫ КОНКУРС

КОМСОМОЛ ЖЫЛЫГ МЕДБУР ОЧЕРК DA ВИГТ ВЫӦӦ

Очеркын, вистын мед вӧлі петкӧдӧма кыџи коми комсомол партџа веекӧдӧм улын тышка-
еӧ кӧџаџественно-политическӧџ моџас оӧмӧ пӧртӧм вӧсна (вӧрлеџӧм-вӧркылӧдӧм вӧсна, колхозџас
da совхозџас котыртӧм da жонмӧдӧм вӧсна, скӧтвиџӧм бурмӧдӧм-паккӧдӧм вӧсна, культура кыпӧдӧм
вӧсна, сӧм мобилизуйтӧм вӧсна da c. v.).

Очеркын, вистын мед вӧлі петкӧдӧма, кыџи кӧџаџественнӧџ фронтџас вылып передовӧџ ударник
— комсомолечџас, ударнӧџ, сквознӧџ da хоарасчотнӧџ бригадаџас тышкасӧны классӧвӧџ враџаскӧд, пӧртны
оӧмӧ Сталин жортасы историческӧџ квайт индӧсӧ, тышкасӧны уж производительноот кыпӧдӧм вӧсна, пром-
финлаџас тыртӧм вӧсна, асдон чинтӧм вӧсна, кыџи овладейтӧны марксистско-ленинскӧџ теорияџи, кыџи
беспартџинӧџ передовӧџ том ударникџасӧс кыскӧны комсомолӧ.

Очерк, вист мед вӧлі велӧдӧ комсомолечџасӧс, беспартџинӧџ том жӧдӧс ужавны социалисти-
ческӧџ уж методџасӧ да формаџасӧн, велӧдӧ тышкасӧны классӧвӧџ враџаскӧд da каџӧ агентџаскӧд,
мед вӧлі велӧдӧ тышкасӧны хоџаџествелӧн политическӧџ моџас оӧмӧ пӧртӧм вӧсна.

Медбур очерклы, вистлы гонорарыс ӧпрӧч лоӧ сетӧма премџа. Лӧӧдӧсӧны ташӧм премџаџас:

1 премџа—100 шаџт.

2 премџа—50 шаџт.

3 премџа—25 шаџт.

Ставыс 7 премџа.

Став бур очеркыс лоӧ леџӧма „Коми комсомол“ газетын да „Ударник“ журналын. Быд мун-
тӧм очерк выӧдӧ гџысемы лоӧ индӧма, мыџла очеркыс оз мун, лоӧ индӧма кыџи гџыны очеркџас, вистџас
da кывбурџас. Очеркӧн ыџдаыс вермас лоны печатнӧџ лист жынӧџ.

Конкурс выӧдӧ гџӧдӧџас ыставны срок Август 1-ӧд лун.

Кемсе молечџас! Ударникџас! Гџӧџ ас уж жывеыд! Петкӧдӧлӧџ асыныд ужнытӧ, аснытӧ худо-
жествоа гџӧдӧны, тӧдмӧдӧџ ас ужнаныд вӧрлеџысӧс, вӧркылӧдысӧс, робчӧџасӧс, колхозникџасӧс,
гӧл да шӧркӧдӧдем олыс крестанаӧс.

Конкурс выӧдӧ гџӧдӧџас ысталӧџ ташӧм адрес куџа (поџӧ маркатӧг): Сыктывкар, Вадорвыв ул-
иц, 38. „Ударник“ журнал. Конкурс выӧдӧ.

КОМИССИЈА

РЕДАКЦИЈАСАҢ

Техническӧџ помкаџас вӧсна таџӧ № ле-
џӧмыс жона сормис даџ лоӧ леџӧма серпас-
џастӧг (цинкография ез ужав). Редакция возӧ
выӧдӧ жона кутас тышкасны журнал кадын
леџӧм вӧсна, i жонжыка кутас серпасавны.

„УДАРНИК“ журналӧн редакция.

Редколлегия:

ПОПОВ, Н. П.
ОБОТУРОВ, И. И.
ИЗЮРОВ, И. В.
ПОПОВ, Ф. Ф.
РОЧЕВ, А. Г.

Отв. редактор Н. П. ПОПОВ.

29037

НЖК Коми
1-1

С У З Ö Д Ö Ј

ПРОЛЕТАРСКÖЈ ЛІТЕРАТУРА
КОМИ ЖУРНАЛ

„УДАРНІК“

ЛЕҢОНЫ ВКП (б) ОК-лән КУЛТПРОП да
КОМИ ОБЛАСТУВСА СÖВЕТСКÖЈ
ПИСАҢЕЛЈАС СОЈУЗЛÖН ОРГКОМІТЕТ
ПЕТО БЫД ТÖЛЫГЫН КЫКЫС

„УДАРНІК“ журнал петкөдлө Коми муын, Војвын крајын да СССР-ын социализм стрөйтөм, төдиөдө пролетарскөј роч да коми художествоа літератураән, тышкаоё классөвөј врајаскөд да најө агентјаскөд партіја генералнөј тујвз вöсна, нуөдө кос партіја натсіоналнөј політікаыс кеждаобмкөд, великодержавнөј шовінізмкөд да меставывса натсіоналізмкөд.

„УДАРНІК“ велөдө да быдтө том выл гіжыојасөс „УДАРНІК“-ын печатајтөбны востјас, кывбурјас, очеркјас пролетарскөј коми гіжыојаслөн.

Быд ударніклы, вөрлөзмылы, колхозніклы колө сузөдны „УДАРНІК“ дај гіжны сетчө асланыс, кызі тышкаоёны најө асланыс участканыс промфінплан тыртөм вöсна, социалистическөј строітельство вöсна.

С У З Ö Д А Н Д О Н:

1 тблыс кежлө—30 ур	6 тблыс кежлө—1 ш. 80 ур
3 тблыс кежлө—90 ур	12 тблыс кежлө—3 ш. 60 ур

Сузөдны почө быд поштөвөј отделеннөыс.

